



# БАЙЛАНЫШТА

20-ЧЫГАРЫЛЫШ, ИЮЛЬ 2016-Ж.

## ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ЖАШТАРЫН КОЛДОО

«Кумтөр Голд Компани» жаштардын экономиканын өнүгүүсүнө кошкон салымын жогорулатуу максатында алардын өз алдынча ишкерлик кылуусуна шарт түзүп, аны менен катар Ысык-Көлдө же өлкөнүн башка аймактарында иштеп жаткан ишканаларга ишке орношуусуна жардам берип келет.



### Бул

### чыгарылышта:

- «Ысык-Көл 2016» вакансиялар жарманкеси
- «Кумтөр» компаниясы кенже кыргызстандыктарды Эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктады
- Ак-Дөбө айылында аарычылык фермасы ачылды
- Ысык-Көл облусунда кайра иштетүүгө мүмкүн болгон сырьелорду кабыл алуучу жаңы түйүндөрдү ишке киргизүү
- Катуу турмуш-тиричиликтик жана кооптуу калдыктарды таштоочу жаңы жайлар
- Жыл сайын өтүүчү мөмө-жемиш фестивалы

## ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА «ЫСЫК-КӨЛ 2016» ВАКАНСИЯЛАР ЖАРМАНКЕСИ БОЛУП ӨТТҮ

45тен ашуун жумуш берүүчү, анын ичинде ишке орноштуруу боюнча агенттик да өткөн дем алышта Чолпон-Ата шаарынын борбордук скверинде өткөн «Ысык-Көл 2016» вакансиялар жарманкесине катышышты. Анда Кыргызстан жана чет өлкөлөрдөгү 1 000 ашуун вакансия сунушталган.



Иш чара «Кумтөр Голд Компанинин» финансылык колдоосу алдында Борбордук Азиядагы Евразия Фонду жүзөгө ашырып жаткан «Жаштар ишкердиги» программасынын алкагында болду.

Өз вакансияларын сунушташкан иш берүүчүлөрдүн катарында банктар, уюлдук байланыш операторлору, ошондой эле ири компаниялар болушту.

Вакансиялар жарманкесинин жүрүшүндө иш берүүчүлөрдүн презентациялары жана мастер-класстар өттү, аларда бардык каалоочуларга адистер резюме түзгөндү, коштоочу кат жазганды окутушту, ошондой эле интервьюдан ийгиликтүү өтүү боюнча тажрыйба бөлүшүштү.

*«Жаштарды колдоо жана алардын потенциалын өнүктүрүү – компаниянын туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиясында маанилүү приоритеттердин бири жана ал кен ишкана жабылган учурда облустун экономикасына таасирди минималдаштырууга багытталган. Вакансиялардын жарманкеси – «Жаштар ишкердиги» долбоорунун компоненттеринин бири, ал биздин ишканадан көз карандысыз чөйрөлөрдө иш орундарын түзүү менен жаштарды убактылуу жана туруктуу ишке орноштуруу мүмкүнчүлүгүн берет», деп белгиледи «Кумтөр Голд Компанинин» нормативдик базаны сактоо, тобокелчиликтерди башкаруу жана туруктуу өнүктүрүү боюнча вице-президенти Родни Ступарек.*



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

# КЕНЖЕ КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫ ЭЛ АРАЛЫК БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮНҮ МЕНЕН КУТТУКТАЙБЫЗ!

Эл аралык балдарды коргоо күнүндө, Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз жана Тоң райондорунан, ошондой эле Балыкчы жана Каракол шаарларынан миңден ашуун бала «Кумтөр» компаниясынан белек алышты. Салт боюнча облустун балдар үйлөрү менен реабилитациялык борборлордогу бөбөктөр, аз камсыз үй-бүлөлөрдүн балдары жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар куттуктоо алышты. Компания бөлгөн жалпы сумма 500 миң сомго жакынды түздү.

Тарбиялануучулары белек алган уюмдарга төмөнкүлөр кирди: азиздер жана дүлөйлөр жамааты, «Тянь-Шандын балдары» баш калкалоочу жайы, «Майып балдар коому» коомдук бирикмеси, «Эл биримдиги» жаштар уюму,

«Билимстан» балдар борбору. Компания бөлгөн каражаттын бир бөлүгү аймакта майрамдык иш чараларды өткөрүүгө жумшалды. Жети-Өгүз жана Тоң райондук мамминистрациялар уюштурган райондук масштабдагы иш чараларда да эки жүздөн ашуун балага «Кумтөрдүн» өкүлдөрү компаниянын атынан белек тапшырылды.

Кенже көлдүктөрдү куттуктоого компаниянын кызматкерлери да кошулушту. Балдарды белектер менен камсыздоого 80ге жакын билдирме компания кызматкерлеринин күчү менен канааттандырылды. Кумтөрчүлөр кеңсе буюмдар, китептер, жеке гигиена каражаттары, кийим жана оюнчуктар салынган жеке топтомдорду балдардын курагына



жана жынысына жараша чогултушкан. Ар бир кутуда өлкөбүздө жашаган жаныбарлардын сүрөтү түшүрүлгөн пазлдар менен Кыргызстандын интерактивдүү картасы да бар, аларды «Кумтөр» компаниясынын колдоосунда «Бугу Эне» коомдук фонду даярдап чыгарган.

## АК-ДӨБӨ АЙЫЛЫНДА ААРЫЧЫЛЫК ФЕРМАСЫ АЧЫЛДЫ



2016-жылдын 10-июнунда Жети-Өгүз районунун Ак-Дөбө айылында Глобалдык экологиялык фонддун/БУУӨПтүн Кыргыз Республикасындагы долбоорунун алкагында КР Курчাপ турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (КТЧКжТЧМА) жана «Кумтөр Голд Компани» менен кызматташтыкта түзүлгөн «Алтын аары» аарычылык фермасынын ачылышы болуп өттү.



2015-жылдан баштап Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде «Алтын аары» жамааты Ысык-Көл мамлекеттик коругунун коргоодогу участкторунун биринин жанында жергиликтүү аарычылыкты өнүктүрүү боюнча иш баштаган.

«Алтын аары» фермасын түзүүнүн максаты жергиликтүү аарычылыкты

өнүктүрүү жана экологиялык пайда алуу. Ошондой эле аарычылык фермасын түзүүнүн милдеттеринин бири болуп областтын калкынын экологиялык сабаттуулугун жогорулатуу жана жергиликтүү экотуризмди өнүктүрүү да саналат. Мындан кийин фермада ГЭФ/БУУӨПтүн чакан гранттар программасынын колдоосу менен бал челектер жана аларды ташуу үчүн платформаны кошо алганда, аарычылык жабдуулары сатып алынган.

«Кумтөр» компаниясы демилгенин өнөктөшү катары будкасы бар ГАЗ-66 машинасын сатып алуу үчүн пайдаланылган 102 000 сом өлчөмүндөгү демөөрчүлүк жардамды көрсөттү. Бул машина балдын түшүмүнүн сапатын жана санын жакшыртуу үчүн жылуу мезгилде бал челектери менен платформаны тоолуу жерлерге көчүрүү үчүн зарыл.

*«Кумтөр» компаниясы жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоого умтулат жана ошондуктан инвестицияларыбыздын бул багыты негизгилерден болуп саналат. Биз бул демилгенин бир бөлүгү болгонубузга жана ферманы өнүктүрүүгө салым кошконубузга кубанычтабыз», - деп белгиледи «Кумтөр Голд Компанинин» туруктуу өнүктүрүү боюнча директору Актилек Тунгатаров.*



0800 223 23 23



www.kumtor.kg



info@kumtor.com

## ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА КАЙРА ПАЙДАЛАНУУЧУ СЫРЬЕ КАБЫЛ АЛГАН АЛТЫ ПУНКТ ИШКЕ КИРЕТ

Өткөн апта Жети-Өгүз районунун Кызыл-Суу айылында пландалган катуу тиричилик калдыктарын (КТК) кабыл алуучу алты пунктунун биринчиси ачылды. Иш-чара «Жашыл чекит» долбоорунун алкагында «Жашыл Билик» коомдук фонду тарабынан жүзөгө ашырылып, «Кумтөр Голд Компанинин» каржылык колдоосу менен өткөрүлдү.

Долбоор «жашыл экономиканы» жайылтууга жана КТК сорттоп чогултууну жайылтууга багытталган. Долбоор туруктуу 25 иш орунду камсыздап, пунктулардын ишин тынымсыз жүргүзүү үчүн жайкысын дагы 200дөй жаштарды тартары күтүлүүдө. Долбоордун жүрүшүндө ишембиликтер, рекреациялык зоналарды көрктөндүрүү, анын ичинде айрым райондордогу көлдүн түбүн тазалоо сыяктуу он чакты экологиялык иш-чаралар пландалган.

Долбоор курчап турган чөйрөнү коргоого гана багытталбастан, ал социалдык ишкерчиликти өнүктүрөт. Атап айтканда, кайра пайдалануучу сырьену өткөрүү менен көлдүктөр кошумча кирешеге ээ болушат.

Долбоордун алгачкы этабында активисттер желим, айнек жана кагаздарды кабыл ала башташат.

Долбоор курчап турган чөйрөнү коргоого гана багытталбастан, ал социалдык ишкерчиликти өнүктүрөт. Атап айтканда, кайра пайдалануучу сырьену өткөрүү менен көлдүктөр кошумча кирешеге ээ болушат. Долбоордун алгачкы этабында активисттер желим, айнек жана кагаздарды кабыл ала башташат.

*«Биз таштанды менен күрөшүү үчүн чакан, бирок ишенимдүү кадам шилтедик. Айнек сыяктуу калдыктар эң кеминде 100 ал эми эң көбү 400 жылда барып жок болорун түшүнүүбүз кажет. Өзгөчө биз күнүгө колдогон желим баштыктар кооптуу. Алар кылымдар бою жок болбой, климаттын өзгөрүүсүнө түртүшү же адамдын саламаттыгына терс таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Адам тарабынан жасалган бир дагы желим буюм табигый жол менен жок болуп кеткен эмес. Эгер биз калдыктарды сорттоп чогултууну киргизсек, кайра пайдалануучу сырьену иштете*

*баштайбыз жана аны кайрадан колдонсок бул чоң жетишкендик болот. Калдыктарды бөлүштүрүп чогултуу принцибин өнүктүрүүгө кайдыгер карабаган бардык жарандарды өз салымын кошууга чакырам», - деп билдирет «Жашыл чекит» долбоорунун координатору Дмитрий Андреев.*

*«Биздин компания үчүн калдыктарды жөндөө башкы ролду ойнойт. Андыктан калдыктардын 90%ын кайра иштетүү менен экинчи жолу пайдаланган биздин ишканадан сырткары да ресурстарга аяр мамиле жасоо идеясын жайылтууну биз да каалайбыз. Биздин социалдык инвестициялардын артыкчылык берген багыттарынын бири экологиялык демилгелер болгондуктан, Ысык-Көл облусунда калдыктарды бөлүп чогултууну кеңири жайылтуу үчүн биз «Жашыл чекит» долбоорун кубануу менен колдодук», - деп билдирди «Кумтөр Голд Компанинин» туруктуу өнүктүрүү боюнча директору Актилек Тунгатаров.*

## «КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» «АВЕП» КФ МЕНЕН ЖЫЛ САЙЫН ӨТҮҮЧҮ МӨМӨ-ЖЕМИШ ФЕСТИВАЛГА ЧАКЫРАТ!

[www.karagat.kg](http://www.karagat.kg)

# КАРАГАТ ФЕСТ 6

Ысык-Көл облусу  
Ак-Суу району  
Теплоключенка айылы

**АВГУСТ  
2016**

+996 556 203234  
+996 552 794979

Каржыланат:  
centerragOLD

Ишке ашырат:  
AVEP

**КУМТОР  
КУМТОР**

☎ 0800 223 23 23

🌐 [www.kumtor.kg](http://www.kumtor.kg)

✉ [info@kumtor.com](mailto:info@kumtor.com)

# КАТУУ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИКТИК ЖАНА КООПТУУ КАЛДЫКТАРДЫ ТАШТООЧУ ЖАҢЫ ЖАЙЛАР

КРнын айлана чөйрөнү коргоо тууралуу мыйзамына ылайык, КГК, таштандылардын кожоюну катары, өзүнөн чыккан калдыктарды коопсуз жок кылууга аракет кылып келет. Экологиялык жоопкерчиликтик деңгээлин жогорулатуу максатында, КРнын мамлекеттик органдарынын жыйынтыктарынын жана эл аралык эксперттердин кеңештеринин негизинде КГК таштандыларды башкаруу боюнча өзүнүн практикасын жаңылады.

2015-жылы КГК катуу турмуш-тиричиликтик жана кооптуу калдыктар үчүн полигондорду ишке киргизген.

Бул таштанды таштоочу жайлар КРнын инженердик жана экологиялык талаптарына ылайык, долбоорлонуп, курулуп жана ишке киргизилген.

Калдыктарды бекитүүчү жерлер топуракка жана сууга терс таасирин тийгизүүнүн алдын алуу үчүн, аны менен катар атмосфераны булгоочу таштандылардын таасирин минималдаштыруу үчүн тандап негизделген. Ошондой эле башка факторлор да эске алынды, алсак жайлоолорду сактоо жана агын суулар менен мөңгү сууларынын щелочь кошулмасынын пайда болушуна тийгизген таасири жана аларды четтетүү жолдору, ошондой эле жергиликтүү жаратылышка тийгизген терс таасирин четтетүү чаралары.

Полигондор бекитилген долбоорго ылайык, санитардык-гигиеналык, техникалык талаптарга жана коопсуздук эрежелерине ылайык иштеп жатат. Келечектеги пландарда полигондогу таштандынын көлөмүн азайтуу максатында турмуш-тиричиликтик калдыктарды

өзүнчө бөлүп таштоо каралган. Кумтөрдүн бул өнүгүү планына ылайык, рудниктин иштөө мөөнөтү 2026-жылга чейин пландалган, ошондуктан, ушул жылга чейин болгон таштады таштоочу жайларды үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу керек. Таштандылар сорттолуп, өзүнчө чогултулса, материалдардын 75%ын кайра иштетип колдонууга мүмкүн. Бул калдыктардын көлөмүн 2-3 коэффициент менен азайтып жана дагы таштанды таштоочу жайлардын рудник жабылганга чейин иштөөсүн камсыз кылат.

Полигондо таштандыларды катмар-катмары менен ташталып, тыгыздоону, андан соң жаныбарлардын өзүнө тартпаш үчүн жана дагы чаң пайда болбошу үчүн ал таштандылар калыңдыгы 20-30 см болгон топурак менен көмүлөт.

## ТЕХНИКАЛЫК КООПСУЗДУК БОЮНЧА ВИКТОРИНА


### «КУМТӨР» КЫЗМАТКЕРЛЕР ҮЧҮН



1. Өндүрүштүк коопсуздук беш эрежесиндеги 2-пункт эмнени түшүндүрөт?
2. «№1 Алтын эреже» деген эмне?
3. «Тобокелчилик» менен «кооптуулуктук» айырмасы эмнеде?
4. Зыяны тийбеген окуя деген эмне?
5. Зыяны тийбеген окуя тууралуу канча отчет бир өлүмгө алып келүүчү кырсыктын алдын алат?
6. Өрт сигнализациясы иштеген учурда жумушчу эмне кылышы керек?

Жоопторуңуздарды каттар бөлүмүнө же [chinara\\_sultanalieva@kumtor.com](mailto:chinara_sultanalieva@kumtor.com) электрондук дарегине “Чинара Султаналиевага” деген ат менен 2016-жылдын 31-июлуна чейин жибегиңиздер.

Биринчи туура жооп берген 15 адам компаниянын белектерине ээ болот!



БИШКЕК КЕҢСЕСИ  
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031  
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ  
374 А Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ  
1 Г Карасаев көч.,  
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ  
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ  
Райондук мамлекеттик администрациясынын имараты (Акимулик), 2-чи кабат, БӨКӨНБАЕВ